

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БИЛİM БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ



32

ОШ МАМЛЕКЕТТИК  
УНИВЕРСИТЕТИНИН  
БЮЛЛЕТЕНИ

АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ

Ж О Б О

(ДОЛБООР)

Ош – 2017

Ош мамлекеттик университетинин бюллетени. № 32. Академиялык мобилдүүлүк жөнүндө ЖОБО. – Ош: Ош МУ. Билим, 2017. – 24 б.

ОшМУнун Административдик Кеңешинин 2017-жылдын 30-январындагы №17-протоколунун негизинде кабыл алынган.

## **Мазмуну**

1. Негизги жоболор.....	3
2. Академиялык мобилдүүлүктү координациялоо .....	4
3. Академиялык мобилдүүлүктү уюштуруу .....	7
Тиркемелер.....	12

© Ош мамлекеттик университети, 2017

## **1. Негизги жоболор**

1.1. Бул Жобо Ош мамлекеттик университетинин (мындан ары ОшМУ) студенттеринин (аспирант, магистрант, докторант) академиялык мобилдүүлүгүн жана кызматкерлеринин сапарларын уюштуруунун жалпы эрежелерин аныктайт. Жобо чет элдик жана Кыргызстандык ЖОЖдор менен кызматташууну көңейтүү жана чыңдоо менен билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында иштелип чыкты. Жободо төмөнкү нормативдик актыларга жана документтерге шилтемелер колдонулду:

- Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы;
- КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген ECTSти Кыргыз Республикасында колдонуу боюнча нормативдүү документтердин жыйнагы;
- Окуу процессин окутуунун кредиттик технологияларынын (ECTS) негизинде уюштуруу жөнүндө Жобо (Ош мамлекеттик университетинин №18 Бюллетени, 30.08.2012 ж.);
- КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Чет өлкөлүк университеттерде окуп келген студенттеринин билим берүү жыйынтыктарын Кыргызстандын ЖОЖдору тарабынан таануу тартиби жөнүндө” 2013-жылдын 29-апрелиндеги №225/1 буйругу .

1.2. Университеттин студенттеринин жана кызматкерлеринин академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча чет өлкөлөргө же Кыргызстандын башка ЖОЖдоруна ОшМУнун бюджеттик же/жана бюджеттик эмес каражаттарынын эсебинен чыгуулары, мындан сырткары чакыруучу тараптардын каражаттарынын же жеке өзүнүн эсебинен каржыланган иш сапарлары ОшМУнун ректорунун буйругунун негизинде гана ишке ашырылат.

1.3. *Академиялык мобилдүүлүк* – бул студенттердин (магистранттардын) же окутуучулар жана изденүүчүлөрдүн билим алуу үчүн же илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн аныкталган бир академиялык мезгилге (семестр же окуу жылы) башка жогорку окуу жайына (өлкөнүн ичиндеги же чет өлкөдөгү), өздөштүргөн билим берүү программаларын кредиттер түрүндө өзүнүн ЖОЖунда же башка ЖОЖдо окуусун улантуу үчүн милдеттүү түрдө эсепке алуу (таануу) менен, орун которуу болуп саналат.

### **1.4. Академиялык мобилдүүлүктүн формалары:**

1) *Билим берүү (академиялык) такшалмасы (стажировка)* - башка ата мекендик же чет элдик ЖОЖдо окутулуусу болжолдолгон дисциплиналардын тизмеги көрсөтүлгөн студенттин жеке планынын же эл аралык (анын ичинде биргелешкен) билим берүү программаларынын негизинде квалификациясын жогорулатуу же кайра даярдоо.

2) *Илимий (изилдөөчүлүк) такшалма (стажировка)* – бул башка өлкөнүн жана ЖОЖдордун китең фондуунун жана башка ресурстарынын негизинде окуу куралдарын, окуу китеңтерин даярдоо жана/же илимий-теориялык жана

илимий-практикалык мүнөздөгү материалдарды жана маалыматтарды топтоо, анализдөө боюнча ишмердүүлүк болуп саналат.

**Академиялык мобилдүүлүктүн түрлөрү:** индивидуалдык, тайпалык (коллективдик), ички (өлкөнүнү ичинде), сырткы (эл аралык), кирүүчү (эл аралык), кыска мөөнөттүк, узак мөөнөттүк, горизонталдык (кабыл алуучу ЖОЖдо чектелген мезгил (семестр, окуу жылы) ичи окуп келүү), вертикалдык (кабыл алуучу ЖОЖдо даража алуу үчүн толук окуп келүү), тескери (чет өлкөлүк жарандардын билим алуу жана илим-изилдөө максатында өз өлкөсүнө каторулусу) жана түз (студенттердин, окутуучулардын жана изденүүчүлөрдүн өз өлкөсүнөн чет өлкөгө карай каторулусу) академиялык мобилдүүлүктөрү.

**1.5. Маалымат пакети** – бул мамлекеттик, расмий жана английский тилдериндеги курстардын каталогу. Маалыматтык пакет ЖОЖдун ишмердүүлүгүнүн академиялык, уюштуруучу-методикалык, илимий ж.б. маанилүү сфераларын мүнөздөйт жана кошумча маалыматтарды (спорттук-маданий иш чаралар, материалдык-техникалык) өзүнө камтыйт.

1.6. Университеттин студенттери чет өлкөлүк (ата мекендик) окуу жайларга окуу жана илимий сапарларга, такшалмаларга чыгуу укугuna ээ.

1.7. Студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашыруунун жана камсыздоонун жалпы эрежелери, максаттары жана милдеттери Болон декларациясынын негизги принциптерине дал келет.

1.8. ОшМУда академиялык мобилдүүлүк ЖОЖдор аралык келишимдер же биргелешкен долбоорлордун чегинде ишке ашырылат.

## **2. Академиялык мобилдүүлүкту координациялоо**

2.1. Академиялык мобилдүүлүктү координациялоо максатында университетте ЖОЖ боюнча координатор жана ар бир факультеттерде координаторлор дайындалат. Университет боюнча академиялык мобилдүүлүктүн координаторлук функциясын эл аралык байланыштар бөлүмү (мындан ары ЭАББ) жүзөгө ашырат. ЭАББ ЕСТСтин принциптерин жана механизимдерин сактоону камсыздоо менен университеттин бардык структуралык бөлүмдөрүндөгү координаторлордун жумуштарын көзөмөлдөйт жана координациялайт. Факультеттерде академиялык мобилдүүлүк боюнча координатор болуп декандардын окуу иштери боюнча орун басарлары дайындалат. Университеттин жана факультеттин координаторлору студенттерге жана профессордук-окутуучулук курамга академиялык мобилдүүлүктүн маселелери боюнча консультация берет.

2.2. ОшМУда ЭАББ академиялык мобилдүүлүктүн (эл аралык жана ички) программаларын координациялоону жана мониторингдөөнү университеттер аралык макулдашуулар, окутуу боюнча уч тарааптуу макулдашуулар жана чет элдик окуу жайдын чакырууларынын негизинде ишке ашырат.

2.3. Факультетте академиялык мобилдүүлүк жана ЕCTS программаларынын

координатору төмөнкүлөрдү аткарат:

- билим берүү программаларына мониторинг жүргүзөт жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгү боюнча ЖОЖ-өнөктөштөр менен кызматташуу келишимдерин түзүүнү уюштурат (ЭАББ менен макулдашылат);
- тиешелүү кафедралар менен биргеликте чет өлкөлүк билим берүү мекемесинен академиялык мобилдүүлүктүү пландаштырган мезгили үчүн дисциплиналардын толук тизмеси көрсөтүлгөн чакыруу каттарды алууну уюштурат;
- бүтүрүүчү кафедранын башчысы менен биргеликте окула турган дисциплиналардын тизмегин аныктайт жана чет элдик университеттин дисциплиналарына студентти каттоого арыз-өтүнүчтү даярдайт;
- арыз-өтүнүч менен кайрылуучунун (студенттин) жана эки жогорку окуу жайдын ортосунда чет өлкөлүк окуу жайларында окутуу боюнча үч тараптуу макулдашууну түзөт;
- академиялык мобилдүүлүк программыны боюнча билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө студенттердин арасында кецири маалымат берүү жана түшүндүрүү (агартуучу) иштерин жүргүзөт (айна бир жолудан кем эмес), маалыматтарды ОшМУнун веб-сайтына жайгаштырат, “Нур”, “Үмүт” телее аркылуу маалымдайт;
- академиялык кызматташуу жөнүндө макулдашуу болгон өнөктөш университеттердин ичинен (жетекчилиги менен макулдашуу боюнча, айрым учурларды кошпогондо) ЖОЖдорду (өлкөнүн ичиндеги же чет өлкөдөгү) тандоо учурунда студенттерге ар тараптуу жардам берет;
- гранттык негизде академиялык мобилдүүлүк программына катышуу үчүн талапкерлердин арасында конкурсук тандоону уюштурат жана ишке ашырат (комиссия түзүү менен);
- факультеттин Маалымат пакетин мамлекеттик, англис жана орус тилдеринде иштеп чыгат;
- кафедралар менен биргеликте студенттер жана чет элдик жогорку окуу жайдын өкүлдөрү менен студенттин жетишүүсү, жашоо шарттары жана жекече окуу планын ишке ашыруу ж.б. маселелери боюнча туруктуу кат-алышууну жүзөгө ашырат;
- кафедра башчылары жана тиешелүү дисциплина боюнча сабак берген окутуучулар менен биргеликте студенттердин чет элдик окуу жайда окуп, өздөштүрүп келген кредиттерин таанууну (перезачет, эсепке алууну) жүзөгө ашырат;
- факультетте академиялык мобилдүүлүктүүн аткарылышы жөнүндө отчетту ЭААБке даярдайт.

2.4.Академиялык мобилдүүлүк программаларынын факультеттеги координатору академиялык мобилдүүлүк программаларын ишке ашыруу боюнча уюштуруунун сапаты үчүн жооптуу.

2.5.Академиялык мобилдүүлүк программасынын негизинде студенттин өздөштүрүп келген дисциплиналарынын мазмунун ОшМУнун окуу планына жана студенттин жеке окуу планына дал келиши үчүн **бүтүрүүчү кафедра башчысы** жооптуу.

2.6.Академиялык мобилдүүлүкту каржылоо төмөнкү булактардын негизинде ишке ашырылат:

- Республикалык бюджеттик каражаттар;
- ОшМУнун бюджеттик эмес каражаттары;
- эл аралык фонддордун, улуттук компаниялардын, социалдык өнөктөштөрдүн гранттары;
- кабыл алуучу тараптын каражаттары, анын ичинде эл аралык жана жеке фонддордун гранттары;
- студенттин жеке каражаты.

2.7.Чет өлкөлүк (ата мекендиң) университеттин расмий чакыруусу жана кабыл алуучу университет тарабынан кол коюлган окутуу боюнча үч тараптуу макулдашуу академиялык мобилдүүлүкту ишке ашыруу үчүн негиз болуп саналат.

2.8.Кабыл алуучу ЖОЖдо өздөштүрүлө турган бардык дисциплиналар көрсөтүлгөн студенттин индивидуалдык окуу планы үч тараптуу макулдашуудагы милдеттүү тиркеме болуп саналат.

2.9.Академиялык мобилдүүлүк программынын боюнча чет өлкөгө чыккан студенттер индивидуалдык планында көрсөтүлгөн дисциплиналарды өздөштүрүүгө милдеттүү, ошол эле учурда студенттер өзү окуган ЖОЖдо кээ бир дисциплиналарды дистанттык окутуу технологиялары (ДОТ) аркылуу билим алуу укугуна ээ. ДОТту колдонуу менен билим берүүдө дистанттык окутуу жарайынын уюштуруу үчүн факультеттин академиялык мобилдүүлүк боюнча координатору жооптуу.

2.10. ДОТ аркылуу сабак өтүүчү окутуучулар семестр ичинде сапардагы студенттер менен үзгүлтүксүз on-line режиминде ОшМУнун AVN информациялык системасы (<http://avn.oshsu.kg>) аркылуу байланышта болуп, окуу жарайынын окуу-методикалык материалдар менен камсыздап, учурдагы жана аралык текшерүүлөрдү өз учурунда алып, жыйынтык баллдарын ведомостко киргизип турууга милдеттүү.

2.11. Бүтүрүүчү кафедранын башчысы студенттердин академиялык мобилдүүлүгүнүн программаларын ишке ашыруу учурунда үзгүлтүксүз талдоо жүргүзөт жана академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында сапарга

жөнөтүлгөн студенттердин чет элдик сапарларынын индивидуалдык стандартынын аткарылышина көз салып турат.

2.12. Академиялык мобилдүүлүк программысы боюнча сапарга чыгуучу ар бир студенттин арызы факультетте өз-өзүнчө индивидулдуу каралат.

2.13. Сапарга чыгуучулар үчүн конкурсук тандоонун негизги критерийлери:

1) ОшМУда бир академиялык мезгилди аяктагандан кийин жана жетишүүсү «А», «В» деңгээлинде болушу;

2) чет тилинде эркин сүйлөөсү;

3) окутуу боюнча уч тараптуу макулдашуунун болушу.

2.14. Мобилдүүлүк программысы боюнча окуган студенттин билимин тастыктаган жыйынтыктоочу документ болуп, билим алып келген кабыл алуучу ЖОЖ тарабынан берилген транскрипт болуп саналат.

2.15. Транскрипктке окуу программысы жөнүндө маалымат (дисциплиналын коду), дисциплиналын аталышы, дисциплиналы окутуу мезгилиниң мөөнөтү (жыл, семестр, триместр), өздөштүрүү баасы, ыйгарылган ECTS кредиттеринин саны жазылат.

2.16. Мамлекеттик гранттын эсебинен билим алып жаткан студенттердин чет өлкөгө болгон сапар/такшалма учурунда стипендиялары толугу менен сакталат (бир семестрден ашбаган учурда).

2.17. Кафедралар профессордук-окутуучулук курамдын штаттык жадыбалын даярдоодо жана педагогикалык окуу жүктөмдөрүн бөлүштүрүү учурунда академиялык мобилдүүлүк программысы боюнча чет өлкөдө жүргөн студенттердин контингентин эске алуусу керек.

2.18. Академиялык мобилдүүлүк боюнча чет элдик сапарга чыгууда жана ошондой эле чет элдик сапардан кайтып келүүдө туура эмес маалыматтарды бербөөгө жана документтерди бурмалабоого кафедра башчысы, декан, координатор жана студент жооптуу.

2.19. Эл аралык байланыштар бөлүмү, керек болсо, оозеки же жазуу жүзүндө кабыл алуучу ЖОЖдон академиялык мобилдүүлүк программынын өтөп келген студент жөнүндө маалыматты талап кылууга укуктуу.

### **3. Академиялык мобилдүүлүктүү уюштуруу**

3.1 Академиялык мобилдүүлүктүү ишке ашыруу максатында сапарга чыгуучу студенттер деканатка (координаторго) төмөнкү документтерди берүүсү зарыл:

- студенттин өтүнүч-арызы (1-тиркеме);
- чакыруунун көчүрмөсү, мамлекеттик же орус тилде көрмөсү менен кошо (чакырууда сапарды өтөө мөөнөтү, максаты жана окутулуучу дисциплиналардын тизмеси камтылууга тийиш);
- учурдагы транскрипти;

- окутуу боюнча үч тараптуу келишим (2-тиркеме);
- окуу графиги (окуу графиги студенттин жеке окуу планына ылайык кабыл алуучу ЖОЖдо окулуучу дисципиналардын тизмесин жана өзү окуган ЖОЖдо ДОТ менен окутулуучу дисципиналардын тизмесин өзүнө камтууга тийиш;) (3-тиркеме);
- чет тилдерди билүүсүн күбөлөндүрүүчү документ (сертификат).

3.2 Мобилдүүлүктүү ишке ашыруу үчүн студенттин өтүнүч-арызы төмөнкүдөй иретте макулдашылат:

- кафедра башчы;
- декан;
- эл аралык байланыштар бөлүмү.

3.3 Бардык документтер даяр болгондон кийин, академиялык мобилдүүлүктүн университет боюнча координаторунун (ЭАББ) жана окуу-информациялык департаментинин (ОИД) макулдуктарынын негизинде факультеттин деканы ректорго студенттерди ДОТту колдонуу менен чет өлкөлүк ЖОЖго (ата мекендик ЖОЖго) сапарга/такшалмага жөнөтүү боюнча билдириүү менен кайрылат (4-тиркеме). Билдириүүгө ар бир студент үчүн факультетте бекитилген окуу графиги (3-тиркеме) жана кабыл алуучу тараптын чакыруусу тиркелет.

3.4 Студенттер кабыл алуучу ЖОЖдордун эреже жана жоболоруна ылайык кошумча документтерди (үч тараптуу келишим, ата-энесинен кепилдик кат, ж.б.) тапшыруулары мүмкүн жана кабыл алуучу университеттерде тиешелүү административдик кабыл алуу процедуralарынан өтүшөт.

3.5 Академиялык мобилдүүлүк боюнча сапардан келген студенттер оффис-регистраторго төмөнкү документтерди тапшыруусу зарыл:

- мобилдүүлүк программасы ишке ашырылган кабыл алуучу ЖОЖ тарабынан берилген окууну аяктагандыгы жөнүндөгү сертификат;
- өздөштүрүлгөн дисципиналар жана алынган баалары жөнүндө транскрипт (5-тиркеме);
- чет өлкөлүк ЖОЖдо окуган дисципиналардын силлабустары (тиешелүү жетекчи же сабак берген окутуучунун колу коюлуп, кабыл алган ЖОЖдун печаты менен тастыкталган болушу керек);
- студенттин илимий жетекчисинин же консультанттынын жана бүтүрүүчү кафедранын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн чет өлкөдөгү иш сапары/такшалмасы жөнүндө жазуу жүзүндөгү отчетту (6-тиркеме).

3.6 Студенттер, профессордук-окутуучулук курам жана кызматкерлер сапардан кайтып келгенден кийин 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде бухгалтерияга иш жүзүндө тарткан акчалай чыгашалары боюнча алдын ала

отчет берет (эгер сапар университет тарабынан каржыланса), мындан сырткары сапардын жыйынтыгы боюнча отчетту кафедралар/факультеттерде талкуулангандан кийин ЭАБка тапшырат.

3.7 Илимий такшалма (стажировка) жана кесиптик өнүгүү (квалификациясын жогорулатуу) максатында сапарга барып келгендер үчүн негизги тастыктоочу документтер: кабыл алуучу ЖОЖ тараптагы илимий такшалманын жетекчисинин сунуштама каты же ой пикири (отзыв) жана курстарды бүткөндүгү жөнүндөгү сертификаты болуп саналат.

3.8 Студенттердин ар бир өздөштүргөн дисциплиналары үчүн (практиканын ар бир түрү үчүн) ыйгарылган ECTS кредиттерди жана бааларды таануу (эсепке алуу) үчүн кредиттердин саны ОшМУнун жумушчу окуу пландарындагы кредиттердин санына дал келиши зарыл. Каршы учурда дисциплина (практика) академиялык карыз катары саналат жана студент тарабынан кошумча семестрде (жайкы семестрде) акы төлөө негизинде өздөштүрүлөт.

3.9 ДОТ боюнча пландаштырылган дисциплиналардын кредиттерин жана бааларын өздөштүрүү үчүн топтогон модулдук-рейтингдик баллдарынын негизинде офис-регистратор (деканат) жыйынтыктоочу текшерүүгө (экзаменге) уруксат берүү менен ведомость даярдайт.

3.10 Сапардагы студент кайтып келгенден кийин жыйынтыктоочу текшерүүнү 2 (эки) жумалык мөөнөттө график боюнча уюштуруп берүүгө факультеттин деканаты милдеттүү.

3.11 Академиялык карызы жана айырмасы бар студенттер кошумча (жайкы) семестрде акы төлөөнүн негизинде аларды өздөштүрүп, жоюусу зарыл.

**3.12 ОшМУда чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу кириүүчү академиялык мобилдүүлүк программынын боюнча ишке ашырылат.**

3.13 Чет өлкөлүк жарандар академиялык мобилдүүлүк программынын алкагында академиялык алмашуу жөнүндө университеттер аралык макулдашууларга жана окутуу боюнча үч тараптуу макулдашууларга ылайык **экинчи** семестрден баштап окутууга кабыл алынат.

3.14 Чет өлкөлүк студенттер академиялык мобилдүүлүктүн алкагында окууга тапшыруу үчүн ОшМУнун ЭАББна электрондук почта, факс аркылуу же жеке өзү академиялык мезгил башталганга чейин **30** күн аралыгында төмөнкү документтерди жиберет:

- белгиленген үлгүдөгү студенттин өтүнүч арызы (1-тиркеме);
- окуган жеринен аныктама;
- билими жөнүндө учурдагы транскрипти;
- жөнөтүүчү окуу жайдын тишельүү багыт боюнча жумушчу окуу планы;
- өздүгүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсүн;
- мотивдештирилген кат;

- жөнөтүүчү окуу жайдын сунуштама каты.

3.15 Келип түшкөн документтердин негизинде ЭАББ, ОИД жана тиешелүү факультеттер менен биргеликте документтерди ОшМУда окутула турган предметтерге дал келүүсүн карашат. Эгерде оң чечим кабыл алынса, анда кабыл алуучу жана жөнөтүүчү окуу жайдын координаторлору окутуу боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюшат (2-тиркеме).

3.16 Жогоруда аталган документтердин негизинде тиешелүү факультеттин деканаты ЭАББ жана ОИДдин менен макулдугу менен чет элдик ар бир студенттин окутуу боюнча үч тараптуу макулдашуусунун негизинде сабактарга катышууга уруксат берүү жөнүндө ректорго билдириүү (7-тиркеме) жана буйрук даярдайт.

3.17 Академиялык мобилдүүлүк боюнча чет элдик студенттердин академиялык кеңешчиси (эдвайзер) болуп декандын окуу иштери боюнча орун басары дайындалат жана ал индивидуалдык стандартын аткарылуусун көзөмөлдөйт жана академиялык мобилдүүлүк программасынын ишке ашыруунун жүрүшү боюнча ЭАББге өз учурунда маалымдайт.

3.18 Академиялык бир мезгилдин (семестрдин) ақырына карата официальный регистратор (деканат) чет элдик студенттерге ОшМУда өздөштүргөн окуу программасынын баасы менен кредиттери көрсөтүлгөн транскрипт (5-тиркеме) даярдайт.

3.19 Тиешелүү факультеттин деканы тарабынан ЭАББ жана ОИДдердин макулдугу менен академиялык мобилдүүлүк программасын ийгиликтүү ишке ашырган чет өлкөлүк студенттерге окууну аяктагандыгы жөнүндө сертификаттарды жана транскриптерди берүүгө уруксат берүү жөнүндө билдириүү берет (8-тиркеме) жана буйрук даярдалат.

3.20 ОшМУга академиялык мобилдүүлүк программасы бюонча кабыл алынган чет элдик студенттер Кыргыз Республикасынын “Чет элдик жарандардын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө” мыйзамдарын жана ОшМУнун бекитилген ички күндөлүк эрежелерин сактоого милдеттүү.

3.21 **ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын жана кызметкерлеринин** илимий-изилдөө боюнча такшалмадан өтүп келүү, квалификациясын жогорулатуу жана эл аралык конференция/симпозиумдарга катышуу максатында чет өлкөгө сапарга чыгуу үчүн ЭАББга төмөнкү документтерди алып келүүсү зарыл:

- өз колу менен жазган ректордун атына жазылган арызы;
- чакыруунун көчүрмөсү;
- чет өлкөгө сапарга чыгуу мезгилинде сабактарын алмаштырып туруу жөнүндөгү кафедра башчынын маалыматы жана декандын макулдугу

(окутуучулар үчүн).

3.22 Чет өлкөгө сапарга чыгуучу профессордук-окутуучулук курамдын жана кызматкерлердин арызы төмөнкүдөй тартипте макулдашылат:

- кафедра башчысы;
- факультеттин деканы;
- ОИД;
- долбоордун жетекчиси (эгер сапар илимий долбоордун алкагында каржыланса);
- илимий иштер боюнча проректор;
- ЭАБ.

3.23 ОшМУнун кызматкери чет өлкөгө болгон сапарын өтөп келгенден кийин 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде бухгалтерияга иш жүзүндө тарткан акчалай чыгашалар боюнча алдын ала отчет берет (эгер сапар университет тарабынан каржыланса).

3.24 Кызматкер сапардын жыйынтығы боюнча жазуу түрүндөгү отчетун бир жумалык мөөнөттүн ичинде бекитилген формага ылайык (6-тиркеме) ЭААБка тапшыруусу зарыл.

3.25 Кыска мөөнөттүү жана жыйынтығы **ЖОЖдун рейтингдик системасына** таасирин тийгизген сапарлардан сырткары учурлардагы университеттин профессордук-окутуучулук курамынын жана кызматкерлеринин өз демилгеси менен башка ЖОЖдорго же уюмдарга болгон сапарга чыгуусу, эреже катары жеке иш сапар катары уюштурулат. ЖОЖдун администрациясы бул учурда документтерди даярдоого көмөктөшөт жана алар өз эсебинен каржылануучу өргүүгө сунушталат.

3.26 Профессордук-окутуучулук курамдын, кызматкерлердин жана административдик башкаруучулук персоналдардын күнөөсү менен чет өлкөгө сапарга жогорудагы көрсөтүлгөн тиешелүү документтерди даярдабай чыгып кетүүсү “**прогул**” катары квалификацияланат жана дисциплинардык жазага алып келет. Бул пункт кезектеги өргүү учурунда же айлык маянасы сакталбаган өргүү учурунда колдонулбайт.

2. **Ички академиялык мобилдуулук** ата-мекендиk ЖОЖдор аралык макулдашуулардын негизинде ишке ашырылат жана ОшМУда академиялык мобилдуулук боюнча чет өлкөлүк жарандар үчүн жогоруда каралган бардык эрежелер, Кыргызстандын жарандыгы, мамлекеттик жана расмий тилдерди эске алуу менен колдонулат.

3. Документтер 1-б-тиркемелердин жана ОшМУнун “Окуу процессин окутуунун кредиттик технологияларынын (ECTS) негизинде уюштуруу жөнүндө Жобосу” №18 бюллетениндеги 1-3-тиркемелеринин негизинде даярдалат.

## Тиркемелер

### 1-тиркеме

Үлгү

### Студент үчүн өтүнүч-арыздын формасы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРИЛГИ  
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

### ӨТҮНҮЧ-АРЫЗ

Сурөтү

20\_\_/20\_\_ - Академиялык жыл

Окутуунун багыты: .....

Жөнөтүүчү ЖОЖ: .....

Аталышы жана толук дареги:

Ош мамлекеттик университети,

723500, Ош шаары, Ленин көчөсү, 331

Факультеттеги координатордун Ф.А.А., тел., факс, е-mail:.....

ЖОЖдогу координатордун Ф.А.А., тел., факс, е-mail: .....

### Студенттин өздүк маалыматы

Фамилиясы:	Аты: .....
Туулган датасы:.....	Атасынын аты: .....
Жынысы:.....	
Жарандыгы:.....	
Туулган жери:.....	Туруктуу дареги (эгер дал келбесе): ..... .....
Учурда жашаган дареги: .....	..... .....
Тел.: .....	Тел.: .....
e-mail: .....	

### Ушул өтүнүчтү алуучу ЖОЖдордун тизмеси (артыкчылык тартибинде):

ЖОЖ	Өлкө	Окуу мөөнөтү баштап	чейин	Болуу узактыгы (ай)	Күтүлүүчү ECTS кредиттернин №
1.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.....	.....	.....	.....	.....	.....

Кыскача башка ЖОЖдордо окууга болгон түрткү жүйөлөрүнүзدү (мотив) түшүндүрүнүз

## Тил көндүмдөрү

Эне тили: ..... өзүнүн ЖОЖундагы окуган тили (эгерде айырмачылык болсо): .....						
Башка тилдер	Азыркы учурда үйрөнүп жаткан тилим		Окуу үчүн, үйрөнгөн жетиштүү көндүмдөрүм бар		Кошумча даярдыктан өтсөм, көндүмдөргө ээ болом	
	ооба	жок	ооба	жок	ооба	жок
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Окуу менен байланышкан иш тажрыйбасы (эгер болсо)

Иш тажрыйбасы ..... .....	Фирма/ишканы ..... .....	Дата .....	Өлкө .....
---------------------------------	--------------------------------	---------------	---------------

### Мурунку жана учурдагы билими

Азыркы кезде окуп жатка диплом/даражаныз .....  
.....

Чет өлкөгө чыкканга чейинки жогорку билим берүүдөгү жылдарынын саны: .....

Чет өлкөдө болгонсузбу?      ооба       жок

Эгерде болсо, каерде жана кайсыл ЖОЖдо? .....

**Мурунку жана учурдагы билим алуусунун бардык чоо-жайы баяндалган транскрипт тиркелет. Отгүнүч берген учурда берилбegen маалымат кийинчереек берилиши мүмкүн.**

Эгерде билим алууда кеткен чыгымдарды төлөгөн грантка өтбөй калсаныз, чыгымдарды өзүңүз каржылай аласызыбы?

Ооба       Жок

### ЖОЖдун, шаардын, облустун, республиканын коомдук иштерине катышуу

Студенттин ийгиликтери (сертификаттары, мактоо баракчалары, грамоталары, дипломдору, спорттук разряддары) .....

.....  
.....  
.....

Илимий-практикалык конференцияларга катышуу .....

.....  
.....

**Ата-энелери менен байланышуу маалыматтары**

Ф.А.А. ....

Жашаган дареги .....

Телефону (иш.) ..... моб. ....

УЙ.: .....

Студенттин колу

.....

Дата: .....

## 2-тиркеме

Үлгү

### Окутуу боюнча макулдашшуу

20\_\_\_/20\_\_\_ - академиялык жыл, Багыты: \_\_\_\_\_

Студенттин Ф.А.А.: \_\_\_\_\_

Жөнөтүүчү ЖОЖ: \_\_\_\_\_ Өлкө: \_\_\_\_\_

Чет өлкөдө сунушталган билим берүү программысы боюнча маалыматтар /билим берүү келишиими

Кабыл алуучу ЖОЖ: \_\_\_\_\_ Өлкө \_\_\_\_\_

Предметтин коду	Жөнөтүүчү ЖОЖдун окуу планы боюнча предметтердин аталышы	ECTS кредиттериниң саны	Предметтин коду	Кабыл алуучу ЖОЖдо өздөштүрүлүүчү предметтердин аталышы	Кабыл алуучу ЖОЖдун кредиттериниң саны	ECTS кредиттериниң саны

Эгер керек болсо тизме кошумча баракчада тиркелет

Студенттин колу \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Жөнөтүүчү ЖОЖ: окутуунун сунушталган программысын /окутуу боюнча келишимди жактырылганын **тастыктайбыз**.

Кафедранын (офис регистратордун) координаторунун колу Дата	ЖОЖдун координаторунун колу (билим берүү программысынын жетекчисинин) Дата
---	---

Кабыл алуучу ЖОЖ

Биз окутуунун сунушталган программанын /окутуу боюнча келишимдин жактырылганын **тастыктайбыз**.

Кафедранын (офис регистратордун) координаторунун колу	ЖОЖдун координаторунун колу (билим берүү программысынын жетекчисинин)
---	---

Дата	Дата
------	------

Студенттин Ф.А.А.: \_\_\_\_\_  
 Жөнөтүүчү ЖОЖ: \_\_\_\_\_ Өлкө: \_\_\_\_\_

Сунушталган билим берүү програмасына /билим берүү келишимине өзгөртүүлөр  
 (эгер ушундай учур орун алса гана толтурулат)

Предметтин коду	Предметтердин аталышы	Предметтердин тизмегинен чыгаруу	Кошуулган предметтер	ECTS кредиттеринин саны
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____
_____	_____	O	O	_____

Эгер керек болсо тизме кошумча баракчада тиркелет  
 Студенттин колу \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

#### Жөнөтүүчү ЖОЖ

Биз окутуунун сунушталган программага /окутуу боюнча келишимге жогоркудай  
 өзгөртүүлөр киргизилгенин тастыктайбыз

Кафедранын (офис регистратордун) координаторунун колу Дата _____	ЖОЖдун координаторунун колу (билим берүү програмасынын жетекчисинин) Дата _____
---	--

#### Кабыл алуучу ЖОЖ

Биз окутуунун сунушталган программага /окутуу боюнча келишимге жогоркудай  
 өзгөртүүлөр киргизилгенин жактырылганын тастыктайбыз

Кафедранын (офис регистратордун) координаторунун колу Дата _____	ЖОЖдун координаторунун колу (билим берүү програмасынын жетекчисинин) Дата _____
---	--

### З-тиркеме

Yлгү

**БЕКИТЕМИН**

**Декан:**

**Ф.А.А.**

«\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

### ОКУУ ГРАФИГИ

20\_\_ - 20\_\_ -окуу жыл, (күзгү, жазғы, жайқы) семестр

ОшМУнун \_\_\_\_\_ факультетинин \_\_\_\_ -курсунун  
«\_\_\_\_\_» багыты боюнча студенти  
студенттин Ф.А.А.

Тайпасы: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

- 1) Академиялык мобилдүүлүк программысы боюнча (кабыл алуучу ЖОЖдо) төмөнкү дисципиналар өздөштүрүлөт:

Предметтин коду	Жөнөтүүчү ЖОЖдун окуу планы боюнча предметтердин аталышы	ECTS кредиттеринин саны	Предметтин коду	Кабыл алуучу ЖОЖдо өздөштүрүлүүчү предметтердин аталышы	Кабыл алуучу ЖОЖдун кредиттеринин саны	ECTS кредиттеринин саны
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

- 2) Төмөнкү дисципиналар дистанттык окутуу технологияларын (ДОТ) колдонуу аркылуу окутуулат:\*

№	Дисциплиналынын аталышы	Кредиттердин саны	Окутуучунун Ф.А.А.*	Окутуучунун колу
1				
2				
3				
4				

Кол коюшат:

- Студенттин Ф.А.А.\* \_\_\_\_\_ [колу]
- Кафедра башчысы\* \_\_\_\_\_ [колу]
- Факультеттин координатору\* \_\_\_\_\_ [колу]

\* Студенттердин окуу графиктеринде белгиленген дистанттык окутуу технологиясы аркылуу сабак өтүүчү окутуучулар семестр ичинде сапардагы студенттер менен үзгүлтүксүз on-line режиминде ОшМУнун AVN информацыйлык системасы (<http://avn.oshsu.kg>) аркылуу байланышта болуп, окуу жарайынын окуу-методикалык материалдар менен камсыздап, учурдагы жана аралык текшерүүлөрдү өз учурунда алып, жыйынтык баллдарын ведомостко киргизип туруга милдеттүү. Кафедранын башчысы студенттердин академиялык мобилдуулуктарын ишке ашыруу учурунда үзгүлтүксүз талдоо жүргүзөт жана академиялык мобилдуулук программасынын алкагында сапарга жөнөтүлгөн студенттердин индивидуалдык пландарынын аткарылышына көз салып турат. Сапардагы студент кайтып келгендөн кийин жыйынтыктоочу текшерүүнү эки жумалык мөөнөттө график боюнча уюштуруп берүүгө факультеттин деканатына милдеттүү. ДОТту колдонуу менен билим берүүдө дистанттык окутуу жарайынын уюштуруу үчүн факультеттин академиялык мобилдуулук боюнча координатору жооптуу.

#### **4-тиркеме**

*Билдируунун үлгүсү*

ОшМУнун ректору,  
профессор К.А.Исаковго  
факультеттинин  
деканы Аты-жөнү

#### **БИЛДИРҮҮ**

Академиялык мобилдүүлүк программасын ишке ашыруу алкағында, 20\_\_ - 20\_\_ -окуу жылдын, (кузгу, жазғы, жайкы) семестринде факультеттин төмөнкү студенттерин кабыл алуучу ЖОЖдун чакыруу катынын жана ар бир студенттин бекитилген окуу графиктеринин (тиркелет) негизинде (кабыл алуучу ЖОЖго) окуп келүүгө жөнөтүүгө уруксат берүүнүздү суранам:

<b>№</b>	<b>Ф.А.А.</b>	<b>Багыты</b>	<b>Курсу</b>
1			
2			
3			

Студенттердин окуу графиктеринде белгиленген дистанттык окутуу технологиясы аркылуу сабак өтүүчү окутуучулар семестр ичинде сапардагы студенттер менен үзгүлтүксүз on-line режиминде ОшМУнун AVN информацийлык системасы (<http://avn.oshsu.kg>) аркылуу байланышта болуп, окуу жарайынын окуу-методикалык материалдар менен камсыздан, учурдагы жана аралык текшерүүлөрдү өз учурунда алып, жыйынтык баллдарын ведомостко киргизип турууга милдеттендирилсін.

Сапардагы студент кайтып келгенден кийин жыйынтыктоочу текшерүүнү эки жумалык мөөнөттө график боюнча уюштуруп берүү факультеттин деканатына милдеттендирилсін.

Декан:  
Дата \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

## **5-тиркеме**

УЛГҮ Экзамендердин жыйынтыктарын каттоочу ведомост

### **ECTS Академиялык аныктама (транскрипт)**

Жөнөтүүчү ЖОЖдун аталышы \_\_\_\_\_

Факультет/Кафедра \_\_\_\_\_

ECTS координатору: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Студенттин фамилиясы: \_\_\_\_\_ Аты: \_\_\_\_\_

Туулган жери жана датасы: \_\_\_\_\_ (жынысы:) \_\_\_\_\_

Тапшырган датасы: \_\_\_\_\_ Студентти каттоо номери: \_\_\_\_\_

Кабыл алуучу ЖОЖдун аталышы: \_\_\_\_\_

Факультет/Кафедра \_\_\_\_\_

ECTS координатору: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Предметтин коду	Предметтин аты	Курстун узактыгы (семестр, курс)	Баасы	ECTS кредити
...	...	...	...	...

Жыйынтыгы	
-----------	--

Дата	ЖОЖдун координаторунун колу (билим берүү программасынын жетекчиси)
------	---

Мөөр:

## **6-тиркеме**

**Үлгү Отчеттун болжолдуу формасы**

### **САПАР (ТАКШАЛМА) ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ \***

Ф.А.А.: \_\_\_\_\_

Кызматы: () \_\_\_\_\_

Факультети жана кафедрасы: \_\_\_\_\_

Сапардын узактыгы: \_\_\_\_\_

(сапар болгон шаар, өлкө, ЖОЖ)

Сапардын максаты: \_\_\_\_\_

Милдеттери: \_\_\_\_\_

Жолугушуулар(ЖОЖ, сапарга тиешелүү инсан /ф.а.а., кызматы/) \_\_\_\_\_

Жыйынтыктар: \_\_\_\_\_

Сунуштар: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

(колу)

(ф.а.а.)

\*Сапар же такшалма жөнүндө отчетту төмөнкү талаптарды эске алуу менен даярдоо зарыл:

- 1) Өзүнөрдүн сапарыңаr же такшалмаңаr боюнча фото жана презентация тиркелген тексттик отчет даярдоо.
- 2) Отчеттун негизги мазмунунда өзүнөрдүн багытынаr (адистигиңер) боюнча окууңаr жана илимий темаңаr үчүn негизги жыйынтыктарга басым жасагыла.
- 3) Чет өлкөдөгү ЖОЖдордо билим берүүнү уюштуруунун өзгөчөлүктөрүн жана ОшМУ үчүn пайдалуу жактарын белгилеп көрсөткүлө.
- 4) Сапар же такшалма учурундагы кемчиликтөр жана көйгөйлөр.
- 5) Келечектеги сапарга чыгуучуларга, ЭАББГа жана студенттерге эмнелерге көнүл буруу керек экендиги жөнүндө сунуштар жана эскертуүлөр.
- 6) ОшМУ жөнүндө чет өлкөлөрдө кандай жарнамалык иш чараларды кантип чындоо керек?

## 7-тиркеме

ҮЛГҮ

ОшМУнун ректору,  
профессор К.А.Исаковго  
факультетинин  
деканы Аты-жөнү

### БИЛДИРҮҮ

20\_\_ - 20\_\_ -окуу жылдын, (кузгу, жазғы, жайқы) семестринде  
программасынын алкагында академиялык мобилдуулук программасын  
ишке ашыруу үчүн (жөнөтүүчү ЖОЖдон) келген төмөнкү студенттерди ар бир  
студенттин бекитилген окутуу боюнча үч тараптуу макулдашуусунун (тиркелет) негизинде  
сабактарга катышуусуна уруксат берүүнүздү суранам:

№	Ф.А.А.	Багыты	Курсу
1			
2			
3			

Декан:

Ф.И.О.

Дата \_\_\_\_\_

## 8-тиркеме

ҮЛГҮ

ОшМУнун ректору,  
профессор К.А.Исаковго  
факультетинин  
деканы Аты-жөнү

### БИЛДИРҮҮ

программасынын алкагында академиялык мобилдуулук  
программасын ишке ашыруу үчүн (жөнөтүүчү ЖОЖдон) келген төмөнкү студенттердин  
ОшМУда 20\_\_ - 20\_\_ -окуу жылдын, (кузгу, жазғы, жайқы) семестринде билим алыш,  
ийгиликтүү экзамен тапшырып, алган бааларынын жана топтогон кредиттеринин негизинде  
окууну аяктаганы жөнүндө сертификаттарды жана транскриптерди берүүнүздү суранам:

№	Ф.А.А.	Багыты	Курсу
1			
2			
3			

Декан:

Ф.И.О.



